

“Салым Финанс” микрофинансылык компаниясы” ААК

2023-жылдын 31-декабрына карата

Финансылык абал жөнүндө отчет

(Таблицалардагы суммалар миң кыргыз сому менен көрсөтүлгөн)

	2023-жылдын 31-декабры	2022-жылдын 31-декабры
Активдер		
Акча каражаттары жана алардын эквиваленттери	307 602	283 973
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкындагы эсептеги милдеттүү резервдер	306 000	182 000
Пайда же чыгым аркылуу адилеттүү нарк боюнча бааланган финансылык активдер	1 726	4 100
Банктардагы каражаттар	123 791	190 612
Кардарларга берилген кредиттер	6 214 941	5 069 984
Киреше салыгы боюнча алдын ала төлөө	-	1 400
Башка активдер	16 882	7 259
Негизги каражаттар жана материалдык эмес активдер	18 293	12 689
Пайдалануу укугу формасындагы активдер	26 317	19 983
Сатууга арналган узак мөөнөттүү активдер	67 119	47 178
Жалпы активдер	7 082 671	5 819 178
Милдеттенмелер жана капитал		
Милдеттенмелер		
Банктардын жана башка финансы-кредиттик мекемелердин каражаттары	700 499	1 604 531
Кардарлардын каражаттары	5 442 700	3 379 358
Чыгарылган облигациялар	2 272	90 882
Ижара боюнча милдеттенмелер	29 808	22 433
Киреше салыгы боюнча учурдагы милдеттенме	2 605	-
Киреше салыгы боюнча кийинкиге калтырылган милдеттенме	5 431	5 731
Башка милдеттенмелер	66 543	55 934
Жалпысынан милдеттенмелер	6 249 858	5 158 869
Капитал		
Уставдык капитал	605 000	300 000
Бөлүштүрүлбөгөн пайда	227 813	360 309
Жалпы капитал	832 813	660 309
Жалпысынан милдеттенмелер жана капитал	7 082 671	5 819 178

* - Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын талаптарын эске алуу менен түзүлгөн активдердин наркы 2023-жылдын 31-декабрына карата:

Акча каражаты 311 377 миң сомду,

Банктардагы каражаттар 124 258 миң сомду,

Баалуу кагаздар 48 834 миң сомду

Кардарларга берилген кредиттер 6 130 269 миң сомду түзөт.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын талаптарын эске алуу менен түзүлгөн бөлүштүрүлбөгөн пайда 2023-жылдын 31-декабрына карата 147 383 миң сомду түзөт.

Кулов М.Т.

Башкарманын төрагасы



Асыраңбекова Ж.А.


Башкы эсепчи

“Салым Финанс” микрофинансылык компаниясы” ААК


2023-жылдын 31-декабрында аяктаган жыл үчүн
пайда же чыгым жана башка жалпы киреше жөнүндө отчет
 (Таблицалардагы суммалар миң кыргыз сому менен көрсөтүлгөн)

	2023-жыл	2022-жыл
Пайыздык киреше	1 432 355	1 139 164
Пайыздык чыгым	(851 057)	(672 033)
Нарксыздануу үчүн резерв түзүлгөнгө чейинки таза пайыздык киреше	581 298	467 131
Пайыздар чегерилүүчү активдердин нарксыздануусу үчүн резервди (түзүү)/калыбына келтирүү	(69 043)	(42 042)
Таза пайыздык киреше	512 255	425 089
Чет өлкө валютасы менен операциялардан түшкөн киреше/чыгым	1 248	(14 720)
Төлөнгөн комиссия	(18 591)	(14 867)
Башка киреше/чыгымдар	727	778
Башка активдердин нарксыздануусуна резерв түзүү/калыбына келтирүү	(8 198)	(8 274)
Операциялык чыгымдар	(328 932)	(285 065)
Киреше салыгына чейинки пайда	158 509	102 941
Киреше салыгы боюнча чыгымдар	(18 499)	(12 917)
Бир жыл ичиндеги пайда	140 010	90 024
Башка жалпы киреше	-	-
Бардыгы жалпы киреше/ (чыгым)	140 010	90 024

* - Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын талабы боюнча түзүлгөн кредиттердин нарксыздануусуна резервдер боюнча чыгашалар 2023-жыл үчүн 69 620 миң сомду түзөт. Тиешелүү түрдө Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын талабы боюнча кредиттердин нарксыздануусуна резервдерге чыгашаларды эске алуу менен түзүлгөн пайда 2023-жыл үчүн 140 395 миң сомду түзөт.


 Кулов М.Т.
 Башкарманын төрагасы




 Асыранбекова Ж.А.
 Башкы эсепчи


“Салым Финанс” микрофинансылык компаниясы” ААК

2023-жылдын 31-декабрында аяктаган жыл үчүн
пайда же чыгым жана башка жалпы киреше жөнүндө отчет
(Таблицалардагы суммалар миң кыргыз сому менен көрсөтүлгөн)

	2023-жыл	2022-жыл
Операциялык иш-аракеттерден келип түшкөн акча каражаттарынын кыймылы:		
Алынган пайыздар	1 421 182	1 127 469
Төлөнгөн пайыздар	(849 877)	(639 847)
Кызматкерлерге сыйакылар	(224 547)	(188 855)
Операциялык чыгымдар	(94 579)	(68 554)
Операциялык иштен операциялык активдердин жана милдеттенмелердин өзгөрүшүнө чейинки акча каражаттарынын агымы	252 179	230 213
<i>Операциялык активдердин жана милдеттенмелердин өзгөрүшү</i>		
<i>Операциялык активдердин (көбөйүшү)/азайышы:</i>		
Кардарларга кредиттердин таза өсүшү	(1 186 529)	(1 199 344)
<i>Операциялык милдеттенмелердин (көбөйүшү)/азайышы</i>		
Кардарлардын каражаттары	1 545 988	1 811 951
Башка милдеттенмелерди алып салгандан кийинки башка активдердин таза өсүшү	(23 564)	54 146
Операциялык иштен салык салууга чейинки акча каражаттарынын таза (агып чыгуусу)/ келип түшүүсү	588 074	896 966
Төлөнгөн киреше салыгы	(16 435)	(18 971)
Операциялык иштен акча каражаттарынын таза (агып чыгуусу)/ келип түшүүсү	571 639	877 995
Инвестициялык иштен келип түшкөн акча каражаттарынын кыймылы		
Коммерциялык банктардагы депозиттердин көбөйүшү/(азайышы)	74 458	165 824
Негизги каражаттарды жана материалдык эмес активдерди сатып алуу	(13 473)	(26 715)
Негизги каражаттарды сатуу	322	-
Инвестициялык иштен накталай акча каражаттарынын агып чыгуусу	61 307	139 109
Финансылык ишинен келип түшкөн акча каражаттарынын кыймылы		
Чыгарылган облигациялар	-	1 202
Чыгарылган облигацияларды төлөөгө байланыштуу төлөмдөр	(88 837)	(50 334)
Акцияларды чыгаруу	75 000	-
Алынган кредиттер жана зайымдар	425 640	815 600
Алынган кредиттер боюнча төлөмдөр	(995 655)	(1 299 556)
Төлөнгөн дивиденддер	(42 506)	(8 000)
Ижара боюнча төлөмдөр	(25 480)	(21 477)
Финансылык иштен акча каражаттарынын таза агып чыгуусу/келип түшүүсү	(651 838)	(562 565)
Алмашуу курсунун айырмасынын акча каражаттарына жана алардын эквиваленттерине тийгизген таасири	44 574	(232 647)
Акча каражаттарынын жана алардын эквиваленттеринин таза көбөйүшү	25 682	221 892
Жыл башындагы акча каражаттары жана алардын эквиваленттери	285 695	63 803
Жыл аягындагы акча каражаттары жана алардын эквиваленттери	311 377	285 695

Кулов М.Т.

Башкарманын төрагасы



Асыранбекова Ж.А.

Башкы эсепчи


“Салым Финанс” микрофинансылык компаниясы” ААК

2023-жылдын 31-декабрында аяктаган жыл үчүн
пайда же чыгым жана башка жалпы киреше жөнүндө отчет
(Таблицалардагы суммалар миң кыргыз сому менен көрсөтүлгөн)

	Уставдык капитал	Бөлүштүрүлбөгөн пайда	Бардыгы
2021-жылдын 31-декабрына карата калдык	300 000	278 285	578 285
Дивиденддер	-	(8 000)	(8 000)
2022-жыл үчүн жалпы киреше	-	90 024	90 024
2022-жылдын 31-декабрына карата калдык	300 000	360 309	660 309
Акциялардын эмиссиясы	305 000	(230 000)	75 000
Дивиденддер	-	(42 506)	(42 506)
2023-жыл үчүн жалпы киреше	-	140 010	140 010
2023-жылдын 31-декабрына карата калдык	605 000	227 813	832 813


Кулов М.Т.
Башкарманын төрагасы




Асыранбекова Ж.А.
Башкы эсепчи



**“САЛЫМ ФИНАНС” ФИКРОФИНАНСЫЛЫК КОМПАНИЯСЫ” ААКтын
ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТУ ЖӨНҮНДӨ
“ЭЙЧЭЛБИ МАРКА АУДИТ” ЖЧКнын
КӨЗ КАРАНДЫСЫЗ АУДИТОРУНУН АУДИТОРДУК КОРУТУНДУСУ**

“Салым Финанс” микрофинансылык компаниясы” ачык акционердик коомунун Директорлор кеңешине

Финансылык отчеттун аудитинин жыйынтыгы боюнча корутунду

Пикир

Биз “Салым Финанс” микрофинансылык компаниясы” ачык акционердик коомунун (мындан ары – Компания) 2023-жылдын 31-декабрына карата финансылык абал жөнүндө отчетту, жалпы кирешелер жана чыгашалар жана башка жалпы киреше жөнүндө отчетту, акча каражаттарынын кыймылы жөнүндө отчетту жана көрсөтүлгөн датада аяктаган жыл үчүн өздүк капиталдагы өзгөрүүлөр жөнүндө отчетту камтыган финансылык отчетуна, ошондой эле эсеп саясатынын негизги жоболорунун кыскача баяндамасына жана башка түшүндүрмө эскертүүлөргө аудит жүргүздүк.

Биздин пикирибиз боюнча финансылык отчет Компаниянын 2023-жылдын 31-декабрына карата финансылык абалын, Финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарына ылайык, көрсөтүлгөн датада аяктаган жыл үчүн анын ишинин финансылык натыйжаларын, акча каражаттарынын кыймылын жана капиталдагы өзгөрүүлөрдү бардык олуттуу аспектилерде ишенимдүү чагылдырат.

Пикир билдирүү үчүн негиз

Биз аудитти Аудиттин эл аралык стандарттарына (АЭС) ылайык жүргүздүк. Ушул стандарттарга ылайык биздин милдеттерибиз корутундубуздун “Финансылык отчетко аудит жүргүзүү үчүн аудитордун жоопкерчилиги” бөлүмүндө баяндалган. Биз Бухгалтерлер үчүн эл аралык этика стандарттары боюнча кеңештин Кесипкөй бухгалтерлердин этика кодексине (БЭЭСК кодексине) жана биздин финансылык отчетко жүргүзгөн аудитибизге карата Кыргыз Республикасында колдонулуучу этикалык талаптарга ылайык Компанияга карата көз карандысызбыз жана биз ушул талаптарга жана БЭЭСК кодексине ылайык башка этикалык милдеттерди аткардык. Биз алган аудитордук далилдер пикирибизди билдирүү үчүн негиз катары жетиштүү жана ылайыктуу деп эсептейбиз.

Аудиттин негизги маселелери

Аудиттин негизги маселелери - биздин кесиптик пикирибизге ылайык учурдагы мезгил үчүн финансылык отчетту текшерүү үчүн эң маанилүү болгон маселелер. Бул маселелер биздин жалпысынан финансылык отчетту текшерүүнүн контекстинде жана ушул отчет боюнча пикирибизди билдирүүдө каралды жана биз бул маселелер боюнча өзүнчө пикир билдирбейбиз.

Кардарлардын кредиттери боюнча күтүлүп жаткан кредиттик чыгымдар үчүн резервдер

Финансылык абал жөнүндө отчеттун “Кардарларга берилген кредиттер” беренесинин маанилүүлүгүнө жана күтүлүп жаткан кредиттик чыгымдар үчүн резервдерди (мындан ары – “ККЧ”) өз убагында аныктоо жана баалоо үчүн Компаниянын жетекчилиги тарабынан кесипкөй пикирди колдонууга байланыштуу ФОЭС (IFRS) 9 “Финансылык инструменттерге” ылайык ККЧ үчүн резервдерди эсептөө аудиттин негизги маселелеринин бири болуп саналат.

Компания ККЧ үчүн резервди жамааттык жана жеке негизде баалайт жана дефолт ыктымалдыгынын көрсөткүчтөрүн, дефолт тобокелдигине дуушар болгон чондукту жана ар бир кредит же кредиттер портфели боюнча дефолт учурунда жоготуулардын деңгээлин эсептейт.

Жамааттык баалоо болжолдуу маалыматтарга, ошондой эле ички рейтингдерге негизделген моделдөө аркылуу жүргүзүлөт, тиешелүү маалыматтарды тандоо Компаниянын жетекчилигинин кесипкөй пикири болуп саналат.

Жеке негизде резервди эсептөө кесиптик пикирдин олуттуу колдонулушун, божомолдорду колдонууну жана контрагенттердин финансылык натыйжаларын, болжолдонгон акча агымдарын жана камсыздоонун наркын камтыган ар кандай факторлорду талдоону камтыйт.

Компаниянын кредиттик тобокелдикти тескөөгө болгон мамилеси финансылык отчеттун “Тобокелдиктерди тескөө” 31-эскертүүсүндө берилген. Кардарларга берилген кредиттер жана ККЧ үчүн резервдер жөнүндө маалыматтар финансылык отчеттун “Кардарларга берилген кредиттер” 10-эскертүүсүндө берилген.

Биздин ыкмалар

Аудитордук процедуралардын алкагында биз Компания ФОЭС (IFRS) 9га ылайык бекиткен жана кредиттик тобокелдик жогорулаган учурларды аныктоо, ошондой эле жамааттык жана жеке негизде күтүлүп жаткан кредиттик чыгымдарды эсептөө үчүн колдонгон методологияны карап чыктык.

Биз жамааттык негизде ККЧ үчүн резервдин эсебин, анын ичинде кредиттик тобокелдик модели үчүн баштапкы маалыматтарды жана колдонулган божомолдорду тандалма текшерүүнү, ички кредиттик рейтингдерди, ошондой эле кредитти нарксыздануу баскычтары боюнча классификациялоону талдап чыктык.

Олуттуу индивидуалдуу нарксызданган кредиттерге карата биз Компания тарабынан аныкталган карызды төлөө сценарийлеринин жана алардын ыктымалдуулугунун негизинде, анын ичинде карыз алуучулардын күндөлүк ишинен күтүлгөн акча агымдары, карыз алуучулардын учурдагы ишинен, ошондой эле рыноктогу жеткиликтүү маалыматты эске алуу менен күрөөнү сатуудан күтүлүп жаткан акча агымдары жөнүндө Компаниянын божомолдорун эске алуу менен орду толтурулуучу нарктын жана ККЧ эсептөөлөрүн тандалма негизде талдап чыктык.

Биздин аудитордук процедураларда ошондой эле кардарлардын кредиттери боюнча күтүлүп жаткан чыгымдарды баалоо, анын ичинде мөөнөтү өткөн карыздарды эсепке алуу боюнча контролдорду тестирилөө процесси боюнча контролдоо каражаттарын тандалма негизде тестирилөө камтылган.

Биз ошондой эле Компаниянын финансылык отчетунда ачыкталган кардарлардын кредиттери боюнча күтүлүп жаткан чыгымдар боюнча маалыматты талдадык.

Компаниянын жетекчилигинин жана корпоративдик башкаруу үчүн жооптуу адамдардын финансылык отчет үчүн жоопкерчилиги

Компаниянын жетекчилиги ФОЭСке ылайык финансылык отчетту даярдоо жана ишенимдүү берүү үчүн, ошондой эле Компаниянын жетекчилиги алдамчылыктан же катадан келип чыккан олуттуу бурмалоолорду камтыбаган финансылык отчетту даярдоо үчүн зарыл деп эсептеген ички текшерүү

системасын камсыз кылуу үчүн жооптуу.

Финансылык отчетту даярдоодо Компаниянын жетекчилиги Компаниянын ишин үзгүлтүксүз улантууга жөндөмдүүлүгүн баалоо үчүн, тиешелүү учурларда иштин үзгүлтүксүздүгүнө тиешелүү маалыматтарды ачып берүү үчүн жана жетекчилик Компанияны жоюуну, анын ишин токтотууну көздөгөн же жоюу же ишин токтотуудан башка кандайдыр бир реалдуу альтернатива болбогон учурларды кошпогондо, иштин үзгүлтүксүздүгүнө жол берүүнүн негизинде отчет түзүү үчүн жооптуу.

Корпоративдик башкаруу үчүн жооптуу болгон адамдар Компаниянын финансылык отчеттун даярдоону көзөмөлдөө үчүн жооптуу.

Финансылык отчеттун аудити үчүн аудитордун жоопкерчилиги

Биздин максатыбыз финансылык отчеттор ак ниетсиз аракеттерден же каталардан улам олуттуу бурмалоолорду камтыбагандыгына жана биздин пикирибизди камтыган аудитордук корутундуну жасоого акылга сыярлык ишенимге ээ болуу. Акылга сыярлык ишеним жогорку деңгээлдеги ишенимди билдирет, бирок Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык жүргүзүлгөн аудит дайыма эле олуттуу бурмалоолорду, алар бар болсо, аныктайт дегенге кепилдик бербейт. Бурмалоолор ак ниетсиз иш-аракеттердин же каталардын натыйжасы болушу мүмкүн жана эгерде алар өзүнчө же жалпысынан ушул финансылык отчеттун негизинде колдонуучулар тарабынан кабыл алынуучу экономикалык чечимдерге таасир этиши мүмкүн деп негиздүү божомолдонсо, олуттуу деп эсептелет.

АЭСке ылайык аудиттин алкагында биз аудит учурунда кесиптик ой жүгүртүүнү жана кесиптик скептицизмди колдонобуз. Мындан тышкары, биз төмөнкүлөрдү аткарабыз:

- Алдамчылыктан же катадан улам финансылык отчеттун олуттуу бурмаланышынын тобокелдиктерин аныктайбыз жана баалайбыз, мындай тобокелдиктерге таасир этүүчү аудитордук процедураларды пландаштырабыз жана аткарабыз, биздин пикирибизге негиздүү жана ылайыктуу негиз берген аудитордук далилдерди алабыз. Кара ниет аракеттердин натыйжасында олуттуу бурмалоону аныктабоо тобокелдиги катанын натыйжасында олуттуу бурмалоону аныктабоо тобокелдигинен жогору, анткени кара ниет аракеттерге көмүскө бүтүм, жасалмалоо, атайылап өткөрүп жиберүү, маалыматты бурмалап берүү же ички көзөмөлдөө системасын айланып өтүү аракеттери кириши мүмкүн.
- Жагдайга ылайык келген, бирок Компаниянын ички көзөмөлүнүн натыйжалуулугу боюнча пикир билдирүү максатында эмес аудитордук жол-жоболорду иштеп чыгуу үчүн аудиттин тиешелүү ички көзөмөлү жөнүндө түшүнүк алабыз.
- Колдонулуп жаткан эсепке алуу саясатынын ылайыктуулугун жана жетекчилик тарабынан жасалган эсепке алууну баалоолордун жана ага байланыштуу ачыкка чыгаруулардын негиздүүлүгүн баалайбыз.
- Улантылып жаткан иш үчүн эсепке алуу негизин жетекчиликтин колдонуусунун ылайыктуулугу боюнча корутунду жасайбыз жана алынган аудитордук далилдин негизинде Компаниянын иштеп жаткан ишкана катары өз ишин улантуу жөндөмдүүлүгүнө шек келтириши мүмкүн болгон окуяларга же шарттарга карата олуттуу белгисиздик бар же жок экендигине корутунду жасайбыз. Эгерде биз материалдык белгисиздик бар деген тыянакка келсек, анда аудитордук отчетубузда финансылык отчеттордогу тиешелүү ачууларга көңүл бурушубуз керек же эгерде мындай ачуулар адекваттуу болбосо, пикирибизди өзгөртүшүбүз керек. Биздин корутунду аудитордук отчеттун датасына чейин алынган аудитордук далилдерге негизделет. Бирок, келечектеги окуялар же шарттар Компаниянын уланып жаткан ишине таасир этиши мүмкүн.
- Финансылык отчеттун берилишин, анын түзүмүн жана мазмунун, анын ичинде маалыматтын ачыкка чыгарылышын, ошондой эле финансылык отчеттун негизинде жаткан операциялар жана көрүнүштөр алардын так берилишин камсыз кылынгандай берилишин баалайбыз.

Биз корпоративдик башкаруу үчүн жооптуу адамдар менен маалыматтык өз ара аракеттенүүнү ишке ашырабыз, аларга башкалардан тышкары аудиттин пландаштырылган көлөмү жана мөөнөттөрү,

ошондой эле аудиттин жыйынтыктары боюнча олуттуу эскертүүлөр, анын ичинде аудит процессинде биз аныктаган ички көзөмөлдөө системасынын олуттуу кемчиликтери жөнүндө маалымдайбыз.

Биз ошондой эле корпоративдик башкаруу үчүн жооптуу адамдарга биз көз карандысыздыкка карата бардык тиешелүү этикалык талаптарды сактагандыгыбыз жана аудитордун көз карандысыздыгына негиздүү таасир этүүчү катары каралышы мүмкүн болгон бардык мамилелер жана башка маселелер жөнүндө, ал эми зарыл учурларда тиешелүү сактык чаралары жөнүндө маалымдагандыгыбыз жөнүндө билдирүү беребиз.

Корпоративдик башкаруу үчүн жооптуу адамдарга билдирген маселелердин ичинен биз учурдагы мезгил үчүн финансылык отчеттун аудити үчүн эң маанилүү жана тиешелүү түрдө аудиттин негизги маселелери болгон маселелерди аныктадык. Биз бул маселелерди аудитордук корутундуна баяндайбыз, бул маселелер жөнүндө ачык жарыялоого мыйзам же ченемдик укуктук актылар менен тыюу салынган же өтө сейрек учурларда биздин корутундуна кандайдыр бир маселе жөнүндө маалымат билдирилбеш керек деген тыянакка келбеген учурдан тышкары, анткени мындай маалыматты билдирүүнүн терс кесепеттери аны билдирүүдөгү коомдук пайдадан ашып кетет деп негиздүү божомолдоого болот.

Башка мыйзамдуу жана жөнгө салуучу талаптар жөнүндө отчет

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-2-(ЧУА) токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктарга жана башка финансы-кредит уюмдарына тышкы аудит жүргүзүүгө карата минималдуу талаптар жөнүндө” жобонун талаптарына ылайык Компаниянын 2023-жыл үчүн финансылык отчетуна аудит жүргүзүүнүн жүрүшүндө биз төмөнкүлөрдү текшердик:

- бухгалтердик эсепке алуунун жана финансылык отчетто операциялардын чагылдырылышынын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген талаптарга ылайык келүүсүн;
- кредиттөө боюнча ишти уюштурууну: кредиттик саясаттын болушу; кредиттик өтүмдөрдү кароо жол-жоболору; карыз алуучулардын кредиттик иштерин (досьесин) талаптагыдай жүргүзүү; активдердин абалына жана сапатына мониторинг жүргүзүү; активдерди классификациялоо жол-жоболору жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгымдардын ордун жабууга резервдердин шайкештигин баалоо;
- ички контролду уюштурууну: кредиттик жана финансылык операциялар боюнча чечимдерди кабыл алуу тартиби; түзүмдүк бөлүмдөр жана кызматтык нускамалар жөнүндө жоболордун болушу жана сакталышы; бухгалтердик эсепке алууда операциялардын чагылдырылышына жана ишенимдүү отчеттордун даярдалышын контролдоо;
- ички жол-жоболордун жана саясаттардын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык келишин;
- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын, анын ичинде Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарынын сакталышын;
- тобокелдиктерди тескөөнүн сапатын баалоону.

Биз жүргүзгөн текшерүүнүн жыйынтыгы төмөндө баяндалат:

- Компаниянын бухгалтердик эсепке алуусу жана финансылык отчетундагы операциялардын чагылдырылышы бардык олуттуу аспектилерде Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан белгиленген талаптарга ылайык жүзөгө ашырылат.

Биз Компаниянын финансылык отчетунун негиздүүлүгү жөнүндө маанилүү аспектилерде пикир билдирүү максатында зарыл деп эсептеген процедуралардан тышкары Компаниянын бухгалтердик эсепке алуу маалыматтары боюнча эч кандай процедураларды жүргүзгөн жокпуз;

- Компанияда кредиттөө боюнча иш кредиттик өтүмдөрдү кароо жол-жобосун, карыз алуучулардын кредиттик иштерин (досьесин) жүргүзүүнү, активдердин абалына жана сапатына мониторинг жүргүзүүнү, активдерди классификациялоо жол-жоболорун жана потенциалдуу

- жоготуулардын жана чыгымдардын ордун жабууга резервдердин шайкештигин баалоону камтыган кредиттик саясаттын талаптарына ылайык уюштурулган;
- Компаниянын ички көзөмөлдөө системасы кредиттик жана финансылык операциялар боюнча чечимдерди кабыл алуу тартибин, түзүмдүк бөлүмдөр жөнүндө жоболордун жана кызматтык нускамалардын болушун жана сакталышын, бухгалтердик эсепке алууда операциялардын чагылдырылышын жана ишенимдүү отчеттордун даярдалышын контролдоону камтыйт;
 - Компаниянын ички жол-жоболору жана саясаты Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбейт;
 - Компаниянын иши Кыргыз Республикасынын жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын мыйзамдарына ылайык ишке ашырылат;
 - Компаниядагы тобокелдиктерди тескөө Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын талаптарына ылайык ички саясаттарга жана жол-жоболорго ылайык ишке ашырылат;
 - Компаниянын Директорлор кеңешинин жана Башкармасынын Компаниянын белгиленген ички документтеринде тобокелдиктердин маанилеринин жана өздүк каражаттардын (капиталдын) жетиштүүлүгүнүн сакталышын контролдоо боюнча иши Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын талаптарына ылайык жүзөгө ашырылат.

“ЭйчЭлБи Марка Аудит” ЖЧК

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматы тарабынан берилген 2018-жылдын 13-ноябрындагы № 0146 лицензия.

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин 2019-жылдын 11-октябрындагы № 4850-3301-ООО каттоо күбөлүгү

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш.

Профессор Зима көч., 38, тел./факс (312) 32 05 75

Асылбекова А.М., Аудитор, Директор

2019-жылдын 7-августундагы каттоо № 0461, АД №0012 сериясындагы аудитордун квалификациялык күбөлүгү

Кобрицева Н.Н., Аудитор

2004-жылдын 12-июнундагы №00047 аудитордун квалификациялык сертификаты

2011-жылдын 15-апрелиндеги СИРА №0000492

2009-жылдын 10-декабрындагы ДипИФР №1709119

2024-жылдын 19-марты